

Каралды:
КТО №95 МГ
Пед. кеңешмесинин
2022-ж « 09 » ноябрь



Бекитилди:
КТО №95 МГ
директору
Сардарбекова А.К.
2022-ж « 09 » ноябрь

Мектеп окуучуларынын изилдөө долбоорлорунун шаардык кароо-сынагынын жобосу

Мектеп окуучуларынын изилдөө долбоорлорунун шаардык кароо-сынагы Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгы тарабын билим берүү мекемелер илимий-педагогикалык коомчулук менен бирдикте өткөрүлөт.

Негизги багыттар (номинациялар)

Гуманитардык илимдер

Табигын жана техникалык илимдер тармагы Экология

Көркөм жана техникалык чыгармачылык

Изилдоонун жалпы багыттары

Жандуу жаратылыш : зоология, ботаника, генетика.

Адам: адамдын пайда болушу , организмнин өнүгүшү, медицина , психология

Коом: цивилизация, мамлекеттер жана өлкөлөр, тарых демография,мамлекет, ишмерлер, көрүнүктүү ойчулдар.

Маданият: тил, дин, искусство, билим бер

Жер: география, мат, жердин тузулушу.

Аалам: галактикалар, күн, жылдыздар, инопланетяндар, цивилизациялар.

Илим: математика, физика, химия, астрономия, илимдер тарыхы.

Техника: транспорт, өнөр жай, дизайн жана техникалык конструкциялоо.

Экономика: каржы жана өндүрүш, акча жана соода, банктар.

Долбоорлордун түрлөрү

Эмпирикалык долбоорлор (байкоолордун жана эксперименттердин негизин жүргүзүлөт)

Теориялык долбоорлор (ар кайсы булактардагы материалдарды,фактыларды жалпыл жана окуп-үйрөнүүгө багытталат). Фантастикалык долбоорлор (фантастикалык объектилерди жана көрүнүштөрдү иштетип чыгуу).

1. Мектеп окуучуларынын изилдөө долбоорлорунун кароо-сынагынын максаты:

- изилдөө иштерине кызыккан, жөндөмдүү, чыгармачыл окуучуларды табуу;
- интеллектуалдык эмгектин илимий уюштурулушунун ыкмалары менен таанышуу

- окуучулардын илим-билимге, окууга болгон эмоционалдык жагымдуу мамилеси түзүү;
- мектеп окуучуларында руханий маданиятты жана нравалык жогорку сапаттарды тарбиялоо;
- окуучулардын илимий коомдорунун ийримдеринин ж.б.класстан жана мектептен тышкары иштерин мектеп окуучуларынын билим берүүчү предметтер менен

2. Кароо-сынакты өткөрүүнүн шарттары

2.1. Изилдөө долбоорлорунун кароо-сынагына Билим берүү мекемелеринин окуучулары катышат. Долбоор 1 окуучу же топ менен даярдалат. Эгерде топ менен даярдалса, шаардык кароо-сынакта 1 гана өкүл алып чыгат.

2.2. Кароо-сынактын катышуучусу белгилүү убакытка конкурстун программасы боюнча стенд (же слайд) жасашы керек. 2.3. Стенддин мазмуну жана коломуну:

- стендде 135x100 өлчөмүндөгү план, таблица, сүрөттөр жайгаштырылат;
- көргөзмө долбоорду коргоо боюнча керектүү материалдар: макет, үлгүлөрү (слайд) ж.б.

2.4. Долбоорду баалоодо төмөнкүлөр эске алынат:

- мазмундуу бөлүгү (теманы тандоо негизи, актуалдуулугу, коюлган маселенин маанилүүлүгү, өзгөчөлүгү жаңылыгы, доклад мазмуну жана максатка ылайыктуулугу);
- жасалгаланышы (эстетикалык жана көргөзмөлүү материалдарды болушу);
- долбоорду коргоосу (долбоор жактоочунун өзүнүн алып жүрүүсү, текст (доклад) менен иштөөсү, суроолорго жооп бериши);

3. Долбоордун жасалгаланышы

- титулдук барак (долбоордун аталышы, автор, мектеп, класс, жетекчи , аткарылган мөөнөтү);
- долбоордун максаты жана милдети, теманын актуалдуулугу,
- кириш сөз (теманы тандоо негизин кирет);
- негизги бөлүк (долбоорду түзүүнүн негизги этаптары берилет);
- корутунду (негизги тыянактарды камтыйт);
- маалымат булактары, анын ичинде библиография (автордун аты-жөнү, басмакана басылып чыккан жыл, китептин же макаланын аталышы);
- ыраазычылык каттар (жетекчисине жана материалдарды жыйноого жана иштеп чыгууга жардам көрсөткөндөргө); • тиркемелер (сүрөттөр, көрсөтмөлүүлүк, карталар, таблицалар, графикалар схемалар, интервьюнун стенограммасы, анкеталар, ал эми ар бир сурот текст менен коштолот);

4. Кароо-сынактын уюштуруучулары

4.1. Кароо-сынак болуп жатканда ар бир багыт (номинация) боюнча калыстар тобу түзүлөт. Калыстар тобу илимий жана педагогикалык билими бар адамдардан түзүлөт. Калыстар тобуна томонкулор кирет: төрага жана анын орун басары, секретарь, предмет боюнча адистер.

4.2. Кароо-сынактын калыстар тобу:

- коргоодогу критерийлерди иштеп чыгат;
- долбоорду коргоону (презентацияны), макет, схема, графика жана башка материалдарды угуп-коруп баалашат.
- жеңүүчүлөрдү аныктап, атайын белектерди бөлүштүрөт.

5. Жыйынтык чыгаруу жана сыйлоо

5.1. Ар бир багыт боюнча (номинации) 1-3-орундардын жеңүүчүлөрү Бишкек шаары мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын дипломдору, белектери менен сыйланат .

6. Кароо-сынакты каржылоо

6.1. Типографиялык, компьютерге терүү жана кобейтүү, транспорттук чыгымдар бекитилген сметанын негизинде жалпы билим берүүчү мекемелер тарабынан каржыланат.

6.2. Кароо-сынакты колдоо максатында, уюштуруу тобу мамлекеттик, коомдук, жеке менчик уюмдардын жана жеке адамдардын демөөрчүлүк жардамдарын тарта алат.

7. Изилдөө долбоорунун жасалгаланышынын жалпы талаптары

а) жазуу ишинин көлөмү тиркемесиз 20-25 беттен, тезиси 1-5 беттен болуш керек;

б) шрифтин олчому 12 Times New Roman менен, кадимки, интервал 1,5, сол жактан 2 см текст бир барактын бир гана жагына басылат, шилтемелер ошол эле бетте басылат (тексттин шрифтин караганда кичине шрифт менен бир интервалдан кийин);

г) титулдук беттеп баштап бардык беттер номер катары менен эсептелет, барактын номер ортосуна коюлат, титулдук бетке номер коюлбайт;

д) ар бир жаңы болум жаңы саптан башталат;

е) бөлүмдүн аталыштарынын ортосундагы жана кийинки текст менен аралыгы бирден интервал аралыкта болушу зарыл;

ж) тема саптыш ортосунда жайгашат жана аягына чекит коюлбайт.